



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ

**САТЫП АЛУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА БАНКТЫК КОШТОО ШАРТЫН
КОЛДОНУУ МЕНЕН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫДА МАМЛЕКЕТТИК САТЫП
АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ**



Кыргыз Республикасы
2025

КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТООНУН КОЛДОНУУ БАГЫТЫ

- 1 Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин каражаттарын максаттуу пайдаланууну камсыз кылуу.
- 2 Сатып алуучу уюмдардын финансылык жана салыктык тобокелдиктерин минималдаштыруу.
- 3 Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контракттарды аткарууда ачык-айкындуулукту камсыз кылуу.

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамдын максаты ресурстарды эффективдүү жана үнөмдүү пайдалануу аркылуу максималдуу пайдага жетишүү үчүн шарттарды түзүү максатында сатып алуучу уюмдардын иштешине байланышкан мамилелерди жөнгө салуу аркылуу туруктуу өнүктүрүү аркылуу улуттук бакубатчылыкты жогорулатуу болуп саналат.

Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү жана коррупциянын келип чыгышын минималдаштырууга багытталган.

**Кыргыз Республикасынын Президенти
Садыр Жапаров**

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТООНУН ТАРТИБИН АНЫКТООЧУ ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР



Кыргыз Республикасынын Мыйзамы – 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27
«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө»(мындан ары - Мыйзам)

Мыйзамдагы Контрактты Банктык коштоо:

- **3-берене.** «Контрактты Банктык коштоо», «Ыйгарым укуктуу банк» аныктама.
- **49-берене. «Контрактты Банктык коштоо»:**
«Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контрактты банктык коштоону көрсөтүүнүн шарттары жана тартиптери Министрлер Кабинетинин чечими менен орнотулат.».



Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому – 2025-жылдын 21-майындагы № 273 «Контрактты банктык коштоо жөнүндө» (мындан ары – Токтом)

Токтом бекитет:

- Мамлекеттик сатып алуулар боюнча котрактты банктык коштоону ишке ашыруунун тартиби.
- Ыйгарым укуктуу банктардын тизмеси.
- Мамлекеттик сатып алуулар боюнча котрактты банктык коштоону колдонуунун чен белгилери.



Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин буйругу – 2025-жылдын 8-июлундагы № 120-П «Банк ишин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндөКонтрактты колдоо» (мындан ары - Буйрук)*

Буйрук:

- Сатып алуу жөнүндө документтерине киргизүү үчүн контрактты банктык коштоо талаптарын бекитет.
- Товарларды жеткирүүгө, жумуштарды аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө келишимдин типтүү формаларын бекитет.
- Контрактты банктык коштоо жөнүндө типтүү келишим формасын бекитет.
- Контрактты банктык коштоо ишин уюштурууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн функцияларын аныктайт.

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КОТРАКТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООГО КАТЫШУУЧУЛАР



Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ



Ыйгарым укуктуу банк



Сатып алуучу уюм



Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, фонддор жана мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражат эсебинен түзүлгөн **башка юридикалык жактар, (Мыйзамдын 3- беренесинин 18-пункту),** ошондой эле, **Агент сатып алуу жөнүндө контракт түзгөн болсо, Сатып алуулар Борбору (Агент).**



Жабдуучу



Сатып алуучу уюм менен коштоочу келишим **түзгөн юридикалык жак.**




Кош аткаруучулар



Коштоочу келишимди аткаруу үчүн жабдуучу тарабынан тартылган юридикалык жак.

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ СХЕМАСЫ



*Кошо аткаруучулар ушул 1-пунктту эске албаганда, 2,3,4-пункттарда каралгандарды аткарууга тийиш

КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТООНУН НЕГИЗГИ БАСКЫЧТАРЫ

1

Ыйгарым укуктуу банкты тандоо

2

Жабдуучу тарабынан ыйгарым укуктуу банкта өзүнчө эсеп ачуу

3

Сатып алуучу уюм менен сатып алуу келишимин түзүү

4

Сатып алуу келишими боюнча эсептешүүлөр. Жабдуучу менен кошо аткаруучулар ортосундагы эсептешүүлөр.

5

Сатып алуу келишими боюнча эсептешүүлөрдү аяктоо. Өзүнчө эсеп тартибин жокко чыгаруу

1-БАСКЫЧ – ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТЫ ТАНДОО



Жабдуучу

МААНИЛҮҮ !!!

Ар бир сатып алуу келишими үчүн Жабдуучу бир гана ыйгарым укуктуу банкты тандайт.

Сатып алуулар боюнча келишимге кол коюудан **мурда** ушул сатып алуу келишими боюнча эсептешүүлөр үчүн өзүнчө эсеп ачыла турган **ыйгарым укуктуу банктардын бирин тандайт**. Ушул келишимди ишке ашыруучу бардык кошо аткаруучулар ошол эле ыйгарым укуктуу банка өзүнчө эсептерди ачышат.



Ыйгарым укуктуу банктар



2-БАСКЫЧ – ЫЙГАРЫМ УКУТУУ БАНКТА ЖАБДУУЧУ ТАРАБЫНАН ӨЗҮНЧӨ ЭСЕП АЧЫШЫ



Жабдуучу

- 1 Тандап алган банк менен банктык эсеп келишимин түзүп, сатып алуу контракттын түзгөнгө **ЧЕЙИН** анда банктык **эсеп ачат ***.
- 2 **Тандап** алган ыйгарым укуктуу банк жөнүндө сатып алуучу уюмга **маалымдап****, ошол банкта ачылган банктык эсеп реквизиттерин ага билдирет.
- 3 **Сатып алуусу** уюм менен тендердик жол-жоболордун жыйынтыгы боюнча контрактыга кол коюу жол-жобосун жыйынтыктайт *(бул боюнча ырааттуу маалымат «Контракт түзүү» аталышындагы 9-слайдда чагылдырылган)*
- 4 Ыйгарым укуктуу банк менен банктык эсеп келишимине карата кошумча макулдашууну түзөт. Кошумча макулдашууда ыйгарым укуктуу банк тарабынан бекитилген банктык коштоого билдирмеге ылайык ачылган банктык эсеп боюнча атайы иш ыргагы *(өзүнчө эсеп ыргагы, режим)* белгиленет. *(ыйгарым укуктуу банкка билдирмени сатып алуучу уюм жөнөтөт)*
Эсепти өзүнчө ыргагына өткөрүү мөөнөтү – контракт түзүлгөн учурдан тартып 10 күн
- 5 **Ыйгарым укуктуу банктан Жеке кабинетке** *(«Негиздөөчү документтерди кабыл алуу порталы»)* кирүүгө уруксат алат.

* Техникалык мүмкүнчүлүктөр болгон шартта, өзүнчө эсеп номерин сактап коет

** Билдирмени жөнөтүү тартиби такталууга тийиш

3-БАСКЫЧ. КОНТРАКТ ТҮЗҮҮ



Жубдуучу

- 1 **Контаркттын** буйрук менен **бекитилген типтүү формасын колдонот** *.
- 2 **Сатып алуу уюму менен контрактка** ыйгарым укуктуу банкта контракт талабын аткаруу үчүн сунуштоочу тарабынан ачылган **өзүнчө эсеп** **реквизиттерин чагылдырат.**

Типтүү формалар



Кызмат көрсөтүү
боюнча Контракт



Ишти аткаруу боюнча
Контракт



Товарларды жабдуу
боюнча Контракт

Жабдуучунун негизги милдеттемелери

- ✓ Контракт түзүлгөн күндөн тартып, кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү өзүнчө эсеп аркылуу жүргүзүүгө.
- ✓ Өзүнчө эсеп боюнча төлөм документтерин түзүү үчүн негиздөөчү документтерди ыйгарым укуктуу банкка жөнөтүүгө.
- ✓ Контракт реквизиттеринин кошо аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдерде чагылдырылышын камсыз кылууга.
- ✓ Кошо аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдерде, алар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон шарттарды: өзүнчө эсеп ачуу, бардык эсептешүүлөрдү өзүнчө эсептер аркылуу жүргүзүү, банктык коштоо милдеттенмесин өз контрагенттери менен келишимдерде камтууну камсыз кылуу.

4-БАСКЫЧ – САТЫП АЛУУ КОНТРАКТЫ БОЮНЧА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ. ЖАБДУУЧУЛАРДЫН ЖАНА КОШО АТКАРУУЧУЛАРДЫН ЭСЕПТӨӨЛӨРҮ.



Сатып алуучу уюм

- 1 Коштоого алынган контракт боюнча **төлөөнү** сунуштоочунун ыйгарым укуктуу банкта ачылган өзүнчө эсеби аркылуу **гана ишке ашырат.**
- 2 «КБК Интерактивдик отчеттулук» кызматы аркылуу **"талаштуу" төлөмдөрдү карайт.**
- 3 Келишим боюнча өз милдеттенмелерин Жабдуучу тарабынан толук аткарылгандыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу банкка **кабарлайт.**



Жабдуучу

- 1 **билдирмени жөнөтөт.** Ыйгарым укуктуу банктын аралыктан банктык тейлөө кызматы аркылуу ошол банкка которууга
- 2 Жеке кабинетинде акча которуу үчүн билдирмеге карата **негиздөөчү документтерди** жүктөйт, ошондой эле ыйгарым укуктуу банктын талабы боюнча төлөмдүн максатын ырастаган кошумча **документтер же маалыматтар.**
- 3 Жеке кабинеттеги которуу сурамдарынын статусунун **өзгөрүшүнө көз салат.**
- 4 **Кошо аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдерге** котрактын реквизиттерин, ошондой эле банктык коштоону колдонуу жана өзүнчө эсептерди колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча милдеттенмелерди камтыйт.
- 5 Бир эле ыйгарым укуктуу банкта алар тарабынан ачылган өзүнчө эсептерге **кошумча аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү жүргүзөт.**



Ыйгарым укуктуу банк

- 1 Документтердин толук тоptomун алгандан кийинки **3 (үч) жумуш күнү ичинде акча которууга билдирмелерди жана аларга тиешелүү негиздөөчү документтерди кароого алат.**
Салыктык жана эмгек акы төлөмдөрү үчүн которууга билдирмелер 1 (бир) жумуш күнүнөн кечиктирилбестен каралууга тийиш.
- 2 **Эгерде көзөмөлдүн натыйжасы оң болсо** которуп берүү буйругу аткарылат; **терс болсо** которуп берүү өтүнүчү четке кагылат.
- 3 **Эгерде ыйгарым укуктуу банк** макулдашуу/макул болбоо чечимин өз алдынча кабыл ала албаган шартта, Жеке кабинети аркылуу талаш жараткан билдирме боюнча сатып алуучу уюмга талап **жөнөтөт.**

Схема



Акча которууга билдирмени жана аны негиздөөчү документтерди ыйгарым укуктуу банкка жөнөтүү схемасы

Негиздөөчү документтер



Сунушталган негиздөөчү документтердин тизмеси

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ



НБК колдонуу режими, уруксат берилген/уруксат берилбеген операция түрлөрү

БАНКТЫК КОШТОО ШАРТТАРЫН БУЗУУГА ЖОЛ БЕРГЕНДИК ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК



Жабдуучу



Сатып алуучу уюм

- 1 Жабдуучу тарабынан өзүнчө эсеп ачуу милдеттенмесинин аткарылбай калышы же өз учурунда аткарылбашы

Сатып алуучу уюм сунуштоочу өзүнчө эсеп ачкандыгы тууралуу билдирмени алган күнгө чейин контракт боюнча төлөөдөн (төлөмдөн) баш тартууга укуктуу жана ал төлөө (төлөм) мөөнөтүн бузууга жол бергендиги үчүн жоопкерчиликтен боштулат

- 2 Жабдуучу тарабынан өзүнчө эсеп ачуу мөөнөттөрүн бузууга жол берүү *

Сатып алуучу уюм милдеттерди бузууга жол берген ар бир күн үчүн контракт баасынан 0,1 % (пайыз) өлчөмүндө туумдун төлөнүшүн жабдуучудан талап кылууга укуктуу

- 3 Жабдуучунун өзүнчө эсеп аркылуу эсептешүүлөрдү, анын ичинде кошо аткаруучулар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү милдеттенмесин бузууга жол бериши *

Сатып алуучу уюм өзүнчө эсепти колдонуусуз ишке ашырылган ар бир операция суммасынан 0,1% (пайыз) өлчөмүндө үстөк акы төлөөнү жабдуучудан талап кылууга укуктуу

Жабдуучу өзүнчө эсеп ачуу милдеттенмесин аткарбай койгон, же өз учурунда аткара албай калган шартта, төлөө (төлөмдөрдү жүргүзүү) мөөнөттөрүн бузууга жол бергендиги үчүн жоопкерчиликтен бошотулат

Контракттарды банктык коштоо шарттары



*Контрактты банктык коштоо шарттарына ылайык

5-БАСКЫЧ – КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖОЛ-ЖОБОСУН ЖЫЙЫНТЫКТОО

- 1 **Сатып алуучу уюм** жабдуучу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы жөнүндө билдирмени ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт.
- 2 **Сунуштоочу** сатып алуу контрактысы аткарылгандыгын, анын ичинде кошо аткаруучулар менен эсептешүүлөр жыйынтыкталгандыгын тастыктайт.
- 3 **Жабдуучу** ниет билдирген өтүнүч катын ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт. Ниет билдирүү өтүнүч каты банкка келип түшкөн күндөн кийинки **5 (беш) жумуш күнү ичинде** кароого алынууга тийиш.
- 4 Жабдуучу төмөнкү шарттарды так аткарган учурда гана **ыйгарым укуктуу банк** ниет билдирген өтүнүч катты аткара алат:

а) сатып алуучу уюмдан эсептешүүлөр жыйынтыкталгандыгы тууралуу билдирмени алган шартта;

б) Жабдуучу сатып алуу контрактысын аткаруу максатында ишке тартылган кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү аягына чыгарган шартта. Мында, тиешелүү негиздөөчү документтер кошо тиркелүүгө тийиш;
в) Жабдуучу сатып алдуу контрактысы боюнча бардык милдеттенмелерин аткарган болсо.
- 5 **Жабдуучу** өзүнчө ачылган эсепти жабат (өзүнчө эсепти токтотот)/кошумча келишимди жокко чыгарат.
- 6 **Ыйгарым укуктуу банк** сатып алуу контрактысы аткарылгандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине маалымдайт.

МААНИЛҮҮ !!!

- Сатып алуучу уюм сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы жөнүндө билдирмени контракт аткарылган (сатып алуучу уюм тарабынан товарлар (иштер), кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр боюнча) күндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде жөнөтүүгө тийиш.

*Сатып алуу контрактысынын толук аткарылышы дегенден улам, контрактыны коштоо боюнча бардык милдеттенмелердин аткарылгандыгын, жабдуучунун акча каражаты түпкү аткаруучуларга жеткирилгендигин кошо алганда, жабдуучу жана кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөр жыйынтыкталышы шартын түшүнүү зарыл.

КӨП ЖАРАЛГАН СУРООЛОРГО ЖООП

Эмне үчүн төлөмдү аткаруудан баш тартышты?

Баш тартуунун негизги себептери

- ✓ Төлөм максаты негиздөөчү документтерге дал келбейт
- ✓ Негиздөөчү документтердин толук эмес топтому
- ✓ Каражаттарды туура эмес пайдалануу
- ✓ Сатып алууларды уюштуруучудан макулдук жок
- ✓ ИСД Туура эмес көрсөтүлгөн
- ✓ Келишимдин суммасынан олуттуулук чегинен ашып кетүүсү

Баш тартууну минималдаштыруу боюнча сунуштар

- ✓ Өзүнчө эсепти колдонуу ирээттүүлүгүн карап чыгыңыз
- ✓ Бүтүмдүн белгилүү бир түрүн аяктоо үчүн зарыл болгон негиздөөчү документтердин тизмесин карап чыгыңыз
- ✓ Берилүүчү негиздөөчү документтердин тизмесин аныктоодо келишимдин шарттарын эске алыңыз
- ✓ Төлөм максаттарында көрсөтүлгөн бардык документтерди бериңиз
- ✓ Төлөм максаттарында ИСДны туура көрсөтүңүз
- ✓ Эгер өзүнчө өзүнчө эсеп режимине туура келбеген транзакция талап кылынса, Кардардын алдын ала макулдугун алыңыз
- ✓ Банктын жооптуу кызматкерлерине төлөмдөргө жаралган суроолор/сын пикирлер же комментарийлер боюнча түшүндүрмөлөрдү берүү

КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО БОЮНЧА АКТУАЛДУУ МААЛЫМАТТАРДЫ КАЯКТАН ТАПСА БОЛОТ?

Документтердин типтүү формалары, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү келишимдерге карата банктый колдоо көрсөтүүнүн тартибин түшүндүрүүчү методикалык материалдар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтында жайгаштырылган:

<https://www.minfin.kg/pages/bankovskoe-soprovozhdenie-kontraktov-1/documents>

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ МЕНЕН КАНТИП БАЙЛАНЫШСА БОЛОТ?



Кадырова Асель Жоомартовна

asel.kadyrova@ab.kg
+996 (312) 66 53 79



Кудайбергенова Айдай Жыргалбековна

akudaibergenova@keremetbank.kg
+996 (312) 55 44 44 (кош. 5151)



Кылычбеков Эмиль Мекенович

e.kylychbekov@rsk.kg
+996 (312) 58 61 06



Бадачиева Анара Докторбековна

abadachieva@bakai.kg
+996 (312) 61 00 61 (кош. 6773)

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАРДЫН ИНТЕРНЕТ САЙТТАРЫНДАГЫ КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ



https://ab.kg/bankovskie-uslugi-uslugi_bsk/uslugi_bsk



<https://keremetbank.kg/ru/business/bankovskoe-soprovozhdenie-kontraktov>



<https://www.rsk.kg/ru/ur/bsoprovoydenie>




Бул бөлүм иштелип жатат.



**КБК технологиясын
өнүктүрүү жана
камсыз кылуу**



**Сатып алуу иш-
чараларын
уюштуруу үчүн
санариптик
чечимдерди
иштеп чыгуу**



**Сатып алуу иш-
чараларын
уюштурууга көмөк
көрсөтүү**



**Консалтинг
жана окутуу**

"Технологиялык компания КБК" жоопкерчилиги чектелген коому ("ТК КБК" ЖЧКсы)
Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана башка сатып алуулар чөйрөсүндөгү контрактты банктык коштоону ишке ашыруу, колдонуу жана өнүктүрүү боюнча консультациялык, методикалык, технологиялык жана башка эксперттик колдоо көрсөтөт*.

*КБКнын катышуучуларына консультациялар Финансы министрлигинин жана ыйгарым укуктуу банктардын сурамдары боюнча берилет.